



ГАИСУ



**ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

2024-жылдын 23-январы, № 18

Жекелештирүү каражаттарын каттоо маселелери боюнча актыларды бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы № 153 «Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

«Товардык белгилер, тейлөө белгилери, географиялык көрсөтмөлөр жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1, 11-беренелерин, 54-беренесинин 7-бөлүгүн ишке ашыруу максатында, «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети токтом кылат:

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:
 - Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери 1-тиркемеге ылайык;
 - Географиялык көрсөтмөнү каттоого жана пайдалануу укугун берүүгө өтүнмө жана мурда катталган географиялык көрсөтмөнү пайдалануу укугун берүүгө өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери 2-тиркемеге ылайык.
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы № 153 «Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө



01506199310961

39

2601 24

008343*

**ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 января 2024 года № 18

Об утверждении актов по вопросам регистрации средств индивидуализации и внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара» от 29 февраля 2012 года № 153

В целях реализации статей 1, 11, части 7 статьи 54 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров», в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:
 - 1) Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания согласно приложению 1;
 - 2) Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования географическим указанием и заявки на предоставление права пользования ранее зарегистрированным географическим указанием согласно приложению 2.
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской

008456*

өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) преамбула «тейлөө белгилери» деген сөздөрдөн кийин «, географиялык көрсөтмөлөр» деген сөздөр менен толукталсын;

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелеринде:

– преамбула «тейлөө белгилери» деген сөздөрдөн кийин «, географиялык көрсөтмөлөр» деген сөздөр менен толукталсын;

– 1-пунктта:

экинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Товар чыгарылган жердин аталышын каттоого жана/же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун алууга өтүнмө берүү укугуна, чыгарылган товар Мыйзамдын 34-беренесинин 2-бөлүгүндө белгиленген талаптарга жооп берген учурда товар чыгарылган жердин аталышы катары колдонулган географиялык объекттин аймагында жайгашкан, мүчөлөрү уставдын негизинде иш жүргүзгөн ассоциациялар (бирликтер) ээ болот.»;

төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Белгиленген тартипте катталган товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугу Мыйзамдын 35-беренесинин 5-бөлүгүндө аталган жактар товардын касиеттерин жана мүнөздөмөлөрүн тастыктаган шартта, ошол эле географиялык объектте турган жана ошол эле касиеттери жана мүнөздөмөлөрү менен товарды чыгарган кайсы болбосун юридикалык же жеке жакка кийин берилиши мүмкүн.»;

– 2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«2. Өтүнмө интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга (мындан ары – Кыргызпатент) түздөн-түз берилет же кагаз жүзүндө почта аркылуу же электрондук өтүнмө берүү (мындан ары – ЭӨБ) системасы аркылуу электрондук форматта жөнөтүлөт. ЭӨБ системасы аркылуу өтүнмө берүүнүн тартиби Кыргызпатент тарабынан бекитилүүчү ЭӨБ системасын пайдалануу боюнча нускама менен белгиленет.»;

– 3-пунктта:

экинчи абзацтагы «тарабынан» деген сөз «тарабынан жекече, өкүл аркылуу» деген сөздөргө алмаштырылсын;

үчүнчү, төртүнчү абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Чет өлкөлүк юридикалык жактар же Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган жеке жактар же алардын патенттик ишенимдүү өкүлдөрү, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына

Республики «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара» от 29 февраля 2012 года № 153 следующие изменения:

1) преамбулу после слов «знаках обслуживания» дополнить словами «, географических указаниях»;

2) в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, утвержденных вышеуказанным постановлением:

– преамбулу после слов «знаках обслуживания» дополнить словами «, географических указаниях»;

– в пункте 1:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Правом на подачу заявки на регистрацию наименования места происхождения товара и/или получение права пользования наименованием места происхождения товара обладают ассоциации (союзы), члены которых действуют на основании устава, находящиеся в географическом объекте, название которого используется в качестве наименования места происхождения товара, если производимый ими товар отвечает требованиям, установленным частью 2 статьи 34 Закона.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Право пользования наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в установленном порядке, может быть впоследствии предоставлено любому юридическому или физическому лицу, находящемуся в том же географическом объекте и производящему товар с теми же свойствами и характеристиками при условии подтверждения свойств и характеристик товара лицами, указанными в части 5 статьи 35 Закона.»;

– пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Заявка подается в уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности (далее – Кыргызпатент) непосредственно или направляется по почте на бумажном носителе либо в электронном формате посредством системы электронной подачи заявки (далее – ЭПЗ). Порядок подачи заявки через систему ЭПЗ устанавливается Инструкцией по пользованию системой ЭПЗ, утверждаемой Кыргызпатентом.»;

– в пункте 3:

в абзаце втором слово «самостоятельно» заменить словами

ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерде башка тартип белгиленбесе, товар чыгарылган жердин аталышын каттоого жана аларды пайдаланууга укук берүүгө же товар чыгарылган жерлердин катталган аталышын пайдаланууга укук берүүгө байланыштуу иштерди Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлдөр аркылуу гана жүргүзүшөт.

Патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилген өтүнмөгө талаптагыдай таризделген ишеним каттын түп нускасы же ишеним каттын талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү тиркелет.»;

алтынчы абзацтагы «Кыргыз Республикасы алардын катышуучусу болуп эсептелген эл аралык келишимдерге байланыштуу белгиленген мыйзам тартибинде же өз-ара» деген сөздөр «Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык же өз ара» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 8-пункттин экинчи абзацы «жашаган ордун» деген сөздөн кийин «, топтун, ассоциациянын (бирликтин) уставын жана электрондук почтанын дарегин» деген сөздөр менен толукталсын;

– 9-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

«– «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык өтүнмө ээсинин жеке маалыматтарын чогултууга, иштеп чыгууга, топтоого, сактоого жана жайылтууга жазуу жүзүндөгү макулдугу (жеке жактар үчүн);

– патенттик ишенимдүү өкүлгө жана/же өкүлгө нотариалдык күбөлөндүрүү талап кылынбаган ишеним кат.»;

– 10-пунктта:

биринчи абзац төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: «Өтүнмө жана ага тиркелүүчү документтер ушул Эрежелердин 12-пунктунда каралган шарттарды сактоо менен электрондук түрдө берилиши мүмкүн.»;

төмөнкүдөй мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

«Өтүнмөнү жана ага тиркелүүчү документтерди электрондук түрдө толтурууга кошумча талаптар же алып салуулар, кол тамганы тариздөөгө талаптардан тышкары, Кыргызпатент тарабынан бекитилүүчү жана жарыялануучу ЭӨБ системасын пайдалануу боюнча нускама менен белгиленет.

Эгерде өтүнмө Кыргызпатенттин расмий веб-порталы аркылуу берилсе, өтүнмөнүн электрондук формасына квалификациялык электрондук кол тамга (мындан ары – КЭК) коюлат.

Эгер өтүнмө Бирдиктүү идентификациялоо жана аутентификациялоо системасы (Кыргыз Республикасынын электрондук

«лично, через представителя»;

абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:

«Иностранные юридические лица или постоянно проживающие за пределами Кыргызской Республики физические лица либо их патентные поверенные ведут дела, связанные с регистрацией наименования места происхождения товара и предоставлением права пользования им, или с предоставлением права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, только через патентных поверенных, зарегистрированных в Кыргызпатенте, если иной порядок не установлен международными договорами, вступившими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

К заявке, подаваемой через патентного поверенного, прилагается надлежаще оформленная доверенность в оригинале либо надлежаще заверенная копия доверенности.»;

в абзаце шестом слова «в силу вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика» заменить словами «в соответствии с международными договорами, вступившими в силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики»;

– абзац второй пункта 8 после слова «местожительства» дополнить словами «, устава группы, ассоциации (союзы) и адреса электронной почты»;

– пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:

«– письменное согласие на сбор, обработку, накопление, хранение и распространение персональных данных заявителя в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» (для физических лиц);

– доверенность на патентного поверенного и/или на представителя, которая не требует нотариального заверения.»;

– в пункте 10:

абзац первый дополнить предложением вторым следующего содержания: «Заявка и прилагаемые к ней документы могут быть поданы в электронной форме, с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Дополнительные требования или изъятия к заполнению заявки и прилагаемых к ней документов при подаче в электронной форме, за исключением требований к оформлению подписи, устанавливаются Инструкцией по пользованию системой ЭПЗ, утверждаемой и публикуемой Кыргызпатентом.

Электронная форма заявления подписывается квалифицированной электронной подписью (далее – КЭП), если заявка подана через официальный веб-портал Кыргызпатента.

кызмат көрсөтүүлөрүнүн мамлекеттик порталы) аркылуу берилсе, КЭК талап кылынбайт.»;

– 11-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«11. Өтүнмөнү кагаз түрүндө бергенде өтүнмөгө тиркелген документтер басылган түрүндө бир нускада берилет.»;

– 12-пунктга:

биринчи абзацтагы «ушул Эрежелерге карата 1-тиркемеде келтирилген» деген сөздөр «Кыргызпатент тарабынан белгиленген» деген сөздөргө алмаштырылсын;

экинчи абзацтагы «ушул Эрежелерге карата 2-тиркемеде келтирилген» деген сөздөр «Кыргызпатент тарабынан белгиленген» деген сөздөргө алмаштырылсын;

төртүнчү абзацтагы «71» деген цифралар «731» деген цифраларга алмаштырылсын;

бешинчи абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Товар чыгарылган жердин аталышын каттоону сураган Кыргыз Республикасынын юридикалык жагы жана/же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүүнү сураган ишкердик менен алектенген жеке жак үчүн салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (мындан ары – СИН), ошондой эле бар болсо ишканалардын жана уюмдардын жалпы республикалык классификатору (ИУЖК коду) көрсөтүлөт. Жеке жак үчүн идентификациялык жеке номер (ИЖН) көрсөтүлөт.»;

алтынчы абзацтагы «Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун (мындан ары – ИМБДУ) ST.3 стандарты» деген сөздөр «Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун ST.3 стандарты (мындан ары – ИМБДУнун ST.3 стандарты)» деген сөздөргө алмаштырылсын;

жетинчи, сегизинчи абзацтар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«731 кодундагы графадан кийинки графада өтүнмө ээсинин толук почта дареги (юридикалык жактын юридикалык дареги же жеке жактын жашаган жеринин дареги), анын ичинде өлкөнүн расмий аталышы, ошондой эле телефондун, мунун ичинде мобилдик телефондун номери, электрондук почтанын (мындан ары – e-mail) экиден кем эмес дареги, эгер бар болсо факстын номери көрсөтүлөт.

750 кодундагы графага кат жазышуу үчүн дарек, дарек ээсинин аты же аталышы, телефондун, анын ичинде мобилдик телефондун номери, экиден кем эмес e-mail дареги, эгер бар болсо факстын номери келтирилет.»;

тогузунчу абзацтагы «Кыргызпатентте катталган» деген сөздөр

Если заявка подана посредством Единой системы идентификации и аутентификации (Государственный портал электронных услуг Кыргызской Республики), КЭП не требуется.»;

– пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. При подаче заявки в бумажном виде документы, прилагаемые к заявке, представляются в печатном виде в одном экземпляре.»;

– в пункте 12:

в абзаце первом слова «приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам» заменить словами «установленной Кыргызпатентом»;

в абзаце втором слова «приведенной в приложении 2 к настоящим Правилам» заменить словами «установленной Кыргызпатентом»;

в абзаце четвертом цифры «71» заменить цифрами «731»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Для юридического лица Кыргызской Республики, испрашивающего регистрацию наименования места происхождения товара и/или физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, испрашивающего предоставления права пользования наименованием места происхождения товара, указываются идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН), а также при наличии общереспубликанский классификатор предприятий и организаций (код ОКПО). Для физического лица указывается персональный идентификационный номер (ПИН).»;

в абзаце шестом слова «Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) ST.3» заменить словами «Всемирной организации интеллектуальной собственности ST.3 (далее – стандарт ВОИС ST.3)»;

абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:

«В графе, следующей за графой под кодом 731, указывается полный почтовый адрес заявителя (юридический адрес юридического лица или адрес местожительства физического лица), включая официальное наименование страны, а также номера телефонов, в том числе мобильного, не менее двух адресов электронной почты (далее – e-mail), также номер факса, если имеется.

В графе под кодом 750 приводятся адрес для переписки, имя или наименование адресата, номера телефонов, в том числе мобильного, не менее двух адресов e-mail, также номер факса, если имеется.»;

в абзаце девятом слова «зарегистрированного в Кыргызпатенте,» заменить словами «e-mail и номера мобильных телефонов»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«В графе под кодом 740, которая заполняется в случае, когда заявителем назначен патентный поверенный, приводятся следующие

«e-mail жана мобилдик телефондорунун номерлери» деген сөздөргө алмаштырылсын;

онунчу абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Өтүнмө ээси тарабынан патенттик ишенимдүү өкүл дайындалган учурда толтурула турган 740 кодундагы графага ал жөнүндө төмөнкүдөй маалыматтар келтирилет: аты-жөнү, Кыргызпатентте катталган номери, Кыргыз Республикасында жайгашкан жеринин дареге, телефондун, анын ичинде мобилдик телефондордун номерлери, экиден кем эмес e-mail дареге, эгер бар болсо, факстын номери.»;

он биринчи абзацтагы «54» деген цифралар «540» деген цифраларга алмаштырылсын;

он жетинчи абзацтагы «Мыйзамдын 28-беренесинин төртүнчү бөлүгүнөн» деген сөздөр «Мыйзамдын 35-беренесинин 6-бөлүгүнөн» деген сөздөргө алмаштырылсын;

он тогузунчу абзацтагы «Мыйзамдын 29-беренесинин бешинчи бөлүгүнүн экинчи абзацына» деген сөздөр «Мыйзамдын 37-беренесинин 4-бөлүгүнүн 1-пунктуна» деген сөздөргө алмаштырылсын;

жыйырма биринчи абзацтагы «Мыйзамдын 29-беренесинин бешинчи бөлүгүнүн үчүнчү абзацына» деген сөздөр «Мыйзамдын 37-беренесинин 4-бөлүгүнүн 2-пунктуна» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 14-пункттун бешинчи абзацындагы «алар ушул кат-кабарлары алган» деген сөздөр «ушул кат-кабарлар жиберилген» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 16-пункттун биринчи абзацындагы «Мыйзамдын 30-беренесинин экинчи бөлүгүндө» деген сөздөр «Мыйзамдын 38-беренесинин 3-бөлүгүндө» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 18-пункттун үчүнчү абзацындагы «алган» деген сөз «жиберилген» деген сөзгө алмаштырылсын;

– 19-пунктта:

биринчи абзацтагы «Мыйзамдын 30-беренесинин 4-бөлүгүнө» деген сөздөр «Мыйзамдын 38-беренесинин 2-бөлүгүнүн экинчи абзацына» деген сөздөргө алмаштырылсын;

экинчи абзацтагы «алгандан» деген сөз «жиберилгенден» деген сөзгө алмаштырылсын;

үчүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Суралган материалдарды берүүнүн мөөнөтү эгер өтүнмө белгиленген мөөнөттү бузуу менен берилсе, ошондой эле алым төлөгөндүгү жөнүндө документ берилбесе же төлөнгөн алымдын суммасы белгиленген өлчөмгө туура келбесе, узартылбайт.»;

– 20-пунктта:

сведения о нем: фамилия, имя, отчество (если имеется), регистрационный номер в Кыргызпатенте, адрес местонахождения в Кыргызской Республике, номера телефонов, в том числе мобильных телефонов, не менее двух адресов e-mail и, если имеется, номер факса.»;

в абзаце одиннадцатом цифры «54» заменить цифрами «540»;

в абзаце семнадцатом слова «части четвертой статьи 28 Закона» заменить словами «части 6 статьи 35 Закона»;

в абзаце девятнадцатом слова «абзацем вторым части пятой статьи 29 Закона» заменить словами «пунктом 1 части 4 статьи 37 Закона»;

в абзаце двадцать первом слова «абзацем третьим части пятой статьи 29 Закона» заменить словами «пунктом 2 части 4 статьи 37 Закона»;

– в абзаце пятом пункта 14 слова «получения им» заменить словами «направления»;

– в абзаце первом пункта 16 слова «частью второй статьи 30 Закона» заменить словами «частью 3 статьи 38 Закона»;

– в абзаце третьем пункта 18 слово «получения» заменить словом «направления»;

– в пункте 19:

в абзаце первом слова «частью 4 статьи 30 Закона» заменить словами «абзацем вторым части 2 статьи 38 Закона»;

в абзаце втором слова «получения» заменить словом «направления»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Продление срока представления запрашиваемых материалов не производится, если ходатайство подано с нарушением установленных сроков, а также при непредставлении документа об уплате пошлины или если сумма уплаченной пошлины не соответствует установленному размеру.»;

– в пункте 20:

в абзаце третьем слова «на решение предварительной экспертизы или» исключить;

в абзаце четвертом слова «подтверждения уважительных причин, по которым был пропущен срок» заменить словами «уплаты пошлины»;

– абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:

«21. Заявитель может отозвать заявку на любом этапе ее рассмотрения. Заявление об отзыве заявки должно быть подано не позднее даты регистрации наименования места происхождения товара и/или внесения записи о предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара в Государственный

үчүнчү абзацтагы «экспертизанын алдын ала чечимине же» деген сөздөр алып салынсын;

төртүнчү абзацтагы «мөөнөттү өткөрүп жиберүүнүн жүйөлүү себептери тастыкталган» деген сөздөр «алым төлөнгөн» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 21-пункттин биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«21. Өтүнмө ээси өтүнмөнү аны кароонун каалаган этабында чакыртып алууга укуктуу. Өтүнмөнү чакыртып алуу жөнүндө арыз Географиялык көрсөтмөлөрдүн жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарынын мамлекеттик реестрине (мындан ары – Реестр) товар чыгарылган жердин аталышы катталган жана/же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүү жөнүндө жазуу киргизилген күндөн кеч эмес берилиши керек.»;

– 24-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Өтүнмө электрондук форматта берилген учурда, өтүнмө ээсине электрондук кабарлама менен билдирилет.»;

– 25-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«25. Алдын ала экспертиза.

1) Алдын ала экспертиза жүргүзүүнүн мөөнөтү.

Өтүнмө берилген күндөн тартып бир айдын ичинде Кыргызпатентте өтүнмөгө алдын ала экспертиза жүргүзүлөт.

2) Алдын ала экспертиза жүргүзүүнүн милдеттери.

Алдын ала экспертиза жүргүзүүнүн жүрүшүндө ушул Эреженин 7–11-пункттарында каралган өтүнмөнүн керектүү документтеринин курамы, аны тариздөөнүн тууралыгы, алымдын төлөнгөндүгү текшерилет. Бул текшерүүнүн натыйжасында өтүнмөнү кароого кабыл алуу же аны кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынат.

3) Алдын ала экспертиза жүргүзүүнүн мазмуну.

Алдын ала экспертиза жүргүзүүдө берилген материалдарда төмөнкү белгиленген талаптардын болушу жана шайкештиги текшерилет:

– товар чыгарылган жердин аталышын каттоо жана аларды пайдалануу укугун берүү жөнүндө арыз же товар чыгарылган жердин катталган аталышын пайдалануу укугун берүү жөнүндө арыз;

– өтүнмө ээсинин (ээлеринин) аталышын же аты-жөнүн жашаган/турган жеринин дарегин (даректерин) көрсөтүү;

– патенттик ишенимдүү өкүлдүн же башка өкүлдүн, андайлар бар болгондо аты-жөнү жана жашаган/турган жеринин дарегин;

– билдирилген белгилери;

– товар чыгарылган жердин аталышын каттоо жана аны пайдалануу укугун берүү же чыгарылган жерин (географиялык объектинин чегин)

реестр географических указаний и наименований мест происхождения товаров (далее – Реестр).»;

– пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае подачи заявки в электронном формате заявитель извещается электронным уведомлением.»;

– пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Предварительная экспертиза.

1) Сроки проведения предварительной экспертизы.

В течение одного месяца с даты подачи заявки в Кыргызпатенте проводится предварительная экспертиза заявки.

2) Задачи предварительной экспертизы.

В ходе проведения предварительной экспертизы проверяется состав необходимых документов заявки, предусмотренных пунктами 7–11 настоящих Правил, правильность ее оформления, уплата пошлины. По результатам этой проверки принимается решение о принятии заявки к рассмотрению либо об отказе в ее принятии.

3) Содержание предварительной экспертизы.

При проведении предварительной экспертизы в представленных материалах проверяется наличие и соответствие установленным требованиям:

– заявления о регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении права пользования им или заявления о предоставлении права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара;

– указания наименования или фамилии, имени, отчества заявителя(ей), его (их) адреса(ов) местожительства/местонахождения;

– фамилии, имени, отчества и адреса местожительства/местонахождения патентного поверенного или иного представителя при наличии такового;

– заявляемого обозначения;

– указания товара, для обозначения которого испрашивается регистрация наименования места происхождения товара и предоставление права пользования им или предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара с указанием места его производства (границ географического объекта);

– описания особых свойств товара;

– документа об уплате пошлины за подачу заявки, проведения предварительной экспертизы и экспертизы заявленного обозначения;

– доверенности, выданной патентному поверенному, представителю заявителя;

– заключения(ий) компетентного органа (компетентных органов) о том, что заявитель находится в указанном географическом объекте и производит товар, особые свойства которого определяются

көрсөтүү менен товар чыгарылган жердин катталган аталышын пайдалануу укугун берүү суралган товарларды көрсөтүү;

– товардын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамасы;

– өтүнмө берүү, алдын ала экспертиза жүргүзүү жана билдирилген белгилерге экспертиза жүргүзүү үчүн алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

– патенттик ишенимдүү өкүлгө, өтүнмө ээсинин өкүлүнө берилген ишеним кат;

– компетенттүү органдын (органдардын) өтүнмө ээсинин көрсөтүлгөн географиялык объектте жайгашкандыгы жана өзгөчө касиеттери ушул географиялык объект үчүн мүнөздүү болгон жаратылыш шарттары же адам факторлору же болбосо жаратылыш шарттары жана адам факторлору менен бир учурда аныкталган товарды чыгаргандыгы жөнүндө корутундусу(лары);

– товар чыгарылган өлкөдө бирдирилген товар чыгарылган жердин аталышына чет өлкөлүк өтүнмө ээсинин укугун ырастоочу документ;

– мамлекеттик же расмий тилде берилбеген өтүнмөгө тиркелген документтердин котормолору;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 «Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартибин, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартибин жана формасын бекитүү тууралуу» токтомуна ылайык өтүнмө ээсинин жеке маалыматтарын чогултууга, иштетүүгө, топтоого, сактоого жана жайылтууга жазуу жүзүндөгү макулдугу.

Алдын ала экспертиза жүргүзүүдө ушул пунктчанын үчүнчү–он төртүнчү абзацтарында көрсөтүлгөн маалыматтардын жана документтердин болушу текшерилет.

Өтүнмө берүү күнү ушул Эрежелердин 9-пунктунда көрсөтүлгөн документтердин келип түшкөн күнү боюнча, ал эми эгерде көрсөтүлгөн документтер бир убакта берилбесе, анда – берилген документтин акыркысы келип түшкөн күнү боюнча белгиленет.

Ушул пунктчанын он үчүнчү абзацында көрсөтүлгөн документтердин мамлекеттик же расмий тилге котормосун бергенге чейин тапшырылган документтер келип түшкөн жок деп эсептелет.

Ушул пунктчанын бешинчи, он биринчи, он экинчи, он төртүнчү абзацтарында көрсөтүлгөн маалыматтардын жана/же документтердин

характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами либо природными условиями и людскими факторами одновременно;

– документа, подтверждающего право иностранного заявителя на заявленное им наименование места происхождения товара в стране происхождения товара;

– перевода документов, прилагаемых к заявке, представленных не на государственном или официальном языке;

– письменное согласие на сбор, обработку, накопление, хранение и распространение персональных данных заявителя в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка получения согласия субъекта персональных данных на сбор и обработку его персональных данных, порядка и формы уведомления субъектов персональных данных о передаче их персональных данных третьей стороне» от 21 ноября 2017 года № 759.

При проведении предварительной экспертизы проверяется наличие указанных в абзацах третьем–четырнадцатом настоящего подпункта сведений и документов.

Дата подачи заявки устанавливается по дате поступления документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, а если указанные документы представлены не одновременно, то – по дате поступления последнего из представленных документов.

До представления перевода на государственный или официальный язык документов, указанных в абзаце тринадцатом настоящего подпункта, представленные документы считаются непоступившими.

Отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов, указанных в абзацах пятом, одиннадцатом, двенадцатом, четырнадцатом настоящего подпункта, или их несоответствие требованиям, установленным настоящими Правилами, не может являться препятствием для вынесения решения о принятии заявки к рассмотрению и установления даты подачи заявки.

При установлении на этапе предварительной экспертизы фактов неправильного оформления и/или отсутствия указанных сведений и/или документов в материалах заявки заявитель уведомляется о необходимости их представления и/или уточнения, исправления в уведомлении о принятии заявки к рассмотрению.

4) Запрос дополнительных материалов.

Если в процессе предварительной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований, установленных настоящими Правилами, заявителю направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные сведения и/или документы в течение двух месяцев с даты его направления.

өтүнмөнүн материалдарында жок болушу же алардын ушул Эрежелерде белгиленген талаптарга дал келбөөсү өтүнмөнү кароого кабыл алуу жана өтүнмөнүн берилген күнүн белгилөө жөнүндө чечим чыгаруу үчүн тоскоолдук болуп саналышы мүмкүн эмес.

Алдын ала экспертиза жүргүзүү этабында туура эмес тариздөө жана/же өтүнмөнүн материалдарында көрсөтүлгөн маалыматтардын жана/же документтердин жок болуу фактылары аныкталган учурда өтүнмө ээсине өтүнмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө кабарлоодо аларды берүүнүн жана/же тактоонун, оңдоонун зарылдыгы жөнүндө билдирилет.

4) Кошумча материалдарды сурап алуу.

Эгерде алдын ала экспертиза жүргүзүү процессинде өтүнмө ушул Эрежелерде белгиленген талаптарды бузуу менен таризделгени белгиленсе, өтүнмө ээсине аныкталган бузууларды көрсөтүү жана аны жөнөткөн күндөн тартып эки айдын ичинде жетишпеген же оңдолгон маалыматтарды жана/же документтерди берүү сунушу менен сурам жиберилет.

Сурамдын негизи болуп төмөнкүлөр саналат:

– ушул пункттун 3-пунктчасынын үчүнчү, төртүнчү, алтынчы–тогузунчу абзацтарында көрсөтүлгөн маалыматтардын жана/же документтердин өтүнмөнүн материалдарында жок болушу;

– алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө документте ыйгарым укуктуу уюмдун белгиленген эсебине алымдын төлөнгөндүгү тууралуу маалыматтын жоктугу;

– төлөнгөн алымдын суммасынын белгиленген өлчөмгө дал келбөөсү.

Эгерде өтүнмө ээси тарабынан берилген жооп суралган маалыматтарды жана/же документтерди толук өлчөмдө камтыбаса, ага сурам экинчи ирет жиберилиши мүмкүн.

Экспертизанын сурамына жооп берилбегенде, өтүнмө ээси тарабынан жооп берүүнүн белгиленген мөөнөтү бузулганда жана бул мөөнөттөрдө аны узартуу жөнүндө өтүнүч кат берилбегенде өтүнмө чакыртып алынды деп эсептелет жана бул тууралуу өтүнмө ээсине билдирилет.

5) Өтүнмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө чечим.

Өтүнмөнүн материалдары ушул Эрежелерде белгиленген талаптарга шайкеш келгенде, ошондой эле өтүнмө ээси тарабынан суралган маалыматтар жана документтер өз убагында берилген учурларда өтүнмө берилген күндү көрсөтүү менен өтүнмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө чечим чыгарылып, өтүнмө ээсине жиберилет.

Основанием для запроса является:

– отсутствие в материалах заявки сведений и/или документов, указанных в абзацах третьем, четвертом, шестом–девятом подпункта 3 настоящего пункта;

– отсутствие в документе об уплате пошлины сведений, что пошлина уплачена на установленный счет уполномоченной организации;

– несоответствие суммы уплаченной пошлины установленным размерам.

Если представленный заявителем ответ не содержит в полной мере запрошенных сведений и/или документов, ему может быть направлен повторный запрос.

При отсутствии ответа на запрос экспертизы, нарушении заявителем установленного срока ответа и непредставлении в эти сроки ходатайства о его продлении заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

5) Решение о принятии заявки к рассмотрению.

При соответствии материалов заявки требованиям, установленным настоящими Правилами, а также в случаях своевременного представления заявителем запрошенных сведений и документов выносится решение о принятии заявки к рассмотрению, с указанием даты подачи заявки, которое направляется заявителю.

Решением о принятии заявки к рассмотрению заявитель может быть уведомлен о необходимости представления иных сведений и/или документов, предусмотренных Законом и настоящими Правилами.

После принятия решения о положительном результате предварительной экспертизы на официальном сайте ведомства в течение двадцати рабочих дней публикуются сведения о поданных заявках по форме, установленной Кыргызпатентом.

В течение трех месяцев с даты публикации заявки любое заинтересованное лицо имеет право представить мотивированное возражение в письменной форме, которое рассматривается экспертизой при вынесении решения о регистрации или об отказе в регистрации.

6) Решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению.

Если представленный заявителем ответ на запрос экспертизы не содержит запрошенных сведений и/или документов по заявке, выносится решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению и заявителю направляется соответствующее уведомление об этом.

В уведомлении об отказе в принятии заявки к рассмотрению приводятся основания, по которым вынесено решение. Такими основаниями являются:

– отсутствие в заявлении указания заявителя;

Өтүнмөнү кароого кабыл алуу жөнүндө чечим менен өтүнмө ээси Мыйзамда жана ушул Эрежелерде каралган башка маалыматтарды жана/же документтерди берүүнүн зарылдыгы жөнүндө кабарланышы мүмкүн.

Алдын ала экспертиза жүргүзүүнүн оң натыйжалары жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин ведомствонун расмий сайтына жыйырма жумуш күндүн ичинде Кыргызпатент тарабынан белгиленген форма боюнча берилген өтүнмөлөр жөнүндө маалыматтар жарыяланат.

Өтүнмө жарыяланган күндөн тартып үч айдын ичинде кайсы болбосун кызыкдар жак жазуу жүзүндө жүйлөштүрүлгөн каршы пикирин берүүгө укуктуу, ал каттоо же каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарууда экспертиза тарабынан каралат.

б) Өтүнмөнү кароого кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечим.

Эгерде экспертизанын сурамына өтүнмө ээсинин берген жообу өтүнмө боюнча суралган маалыматтарды жана/же документтерди камтыбаса, өтүнмөнү кароого кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат жана өтүнмө ээсине бул жөнүндө тиешелүү кабарлама жиберилет.

Өтүнмөнү кароого кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө кабарламада чыгарылган чечим боюнча негиздер келтирилет. Мындай негиздер болуп төмөнкүлөр саналат:

– арызда өтүнмө ээсинин көрсөтмөсүнүн жоктугу;

– арызда өтүнмө ээсин көрсөтмөсүнүн ушул Эрежелерде белгиленген талаптарга шайкеш келбөөсү;

– өтүнмөдө товар чыгарылган жердин аталышы катары каттоо үчүн арналган жана/же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүү суралган белгилердин жоктугу;

– өтүнмөдө каттоо жана товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугун берүү же товар чыгарылган жердин катталган аталышын пайдалануу укугун берүү суралган товар көрсөтүлбөсө;

– өтүнмөдө товар чыгарылган жер көрсөтүлбөсө (географиялык объектинин чеги);

– өтүнмөдө товардын өзгөчө касиеттеринин сыпаттамасынын жоктугу.»;

– 26-пунктта:

1-пунктчанын биринчи абзацындагы «Мыйзамдын 27-беренеси» деген сөздөр «өтүнмө берген күндөн тартып алты ай өткөнгө чейин Мыйзамдын 34-беренесинин 2-бөлүгү» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– несоответствие указания заявителя в заявлении требованиям, установленным настоящими Правилами;

– отсутствие в заявке обозначения, предназначенного для регистрации в качестве наименования места происхождения товара, и/или в отношении которого испрашивается предоставление права пользования наименованием места происхождения товара;

– отсутствие в заявке указания товара, для обозначения которого испрашивается регистрация и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара;

– отсутствие в заявке указания места производства товара (границ географического объекта);

– отсутствие в заявке описания особых свойств товара.»;

– в пункте 26:

в абзаце первом подпункта 1 слова «статьей 27 Закона» заменить словами «частью 2 статьи 34 Закона до истечения шести месяцев с даты подачи заявки»;

в подпункте 2:

в абзаце четвертом слова «статье 27 Закона» заменить словами «части 2 статьи 34 Закона»;

в абзаце шестом слова «Государственном реестре наименования места происхождения товаров Кыргызской Республики (далее – Реестр)» заменить словом «Реестре»;

в абзаце втором подпункта 3 слова «статье 27 Закона» заменить словами «части 2 статьи 34 Закона»;

в абзаце четвертом подпункта 5 слова «приложений 1 и 2» исключить;

в абзацах втором, третьем подпункта 6 слова «статьей 27 Закона» заменить словами «статьей 34 Закона»;

в подпункте 7:

в абзаце втором слова «статьей 27 Закона» заменить словами «статьей 34 Закона»;

в абзаце третьем слова «статьей 27 и частью четвертой статьи 28 Закона» заменить словами «статьей 34 и частью 6 статьи 35 Закона»;

– в абзаце втором подпункта 1 пункта 27 слова «получения заявителем запроса» заменить словами «направления запроса заявителю»;

– дополнить главой 4 следующего содержания:

«4. Преобразование заявок

29. Наименование места происхождения товара и заявка на регистрацию наименования места происхождения товара могут быть преобразованы соответственно в географическое указание и заявку на

2-пунктчада:
төртүнчү абзацтагы «Мыйзамдын 27-беренесинде» деген сөздөр «Мыйзамдын 34-беренесинин 2-бөлүгүндө» деген сөздөргө алмаштырылсын;

алтынчы абзацтагы «Кыргыз Республикасынын Товарлар чыгарылган жерлеринин мамлекеттик реестринде (мындан ары – Реестр)» деген сөздөр «Реестрде» деген сөзгө алмаштырылсын;

3-пунктчанын экинчи абзацындагы «Мыйзамдын 27-беренесинде» деген сөздөр «Мыйзамдын 34-беренесинин 2-бөлүгүндө» деген сөздөргө алмаштырылсын;

5-пунктчанын төртүнчү абзацындагы «1 жана 2-тиркемелердин» деген сөздөр алып салынсын;

6-пунктчанын экинчи, үчүнчү абзацтарындагы «Мыйзамдын 27-беренесинде» деген сөздөр «Мыйзамдын 34-беренесинде» деген сөздөргө алмаштырылсын;

7-пунктчада:
экинчи абзацтагы «Мыйзамдын 27-беренеси» деген сөздөр «Мыйзамдын 34-беренеси» деген сөздөргө алмаштырылсын;

үчүнчү абзацтагы «Мыйзамдын 28-беренесинин төртүнчү бөлүгү жана 27-беренеси» деген сөздөр «Мыйзамдын 34-беренеси жана 35-беренесинин 6-бөлүгү» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 27-пункттун 1-пунктчасынын экинчи абзацындагы «өтүнмө ээси сурам алган» деген сөздөр «өтүнмө ээсине сурам жиберилген» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– төмөнкүдөй мазмундагы 4-глава менен толукталсын:

«4. Өтүнмөлөрдү өзгөртүп түзүү»

29. Товар чыгарылган жердин аталышы жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоого өтүнмө тиешелүү түрдө географиялык көрсөтмөгө жана географиялык көрсөтмөнү каттоого өтүнмөгө жана тескерисинче ушул Эрежелердин талаптарын сактаган шартта өзгөртүп түзүлүшү мүмкүн.

30. Ушундай өзгөртүп түзүүнүн тартиби Кыргызпатент тарабынан белгиленет.»

3. Каттоого өтүнмө берилген товардык белгинин Кыргыз Республикасында катталган фирмалык аталыштарга окшоштугу же чаташтыруу даражасына чейин окшоштугу жөнүндө маселени чечүүдө Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) жана ЖМКнын электрондук маалыматтар базасы оптималдаштырылганга чейин Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

регистрацию географического указания и наоборот при условии соблюдения требований настоящих Правил.

30. Порядок такого преобразования устанавливается Кыргызпатентом.»

3. Установить, что при решении вопроса о тождественности или о сходстве до степени смешения заявленного к регистрации товарного знака с зарегистрированными в Кыргызской Республике фирменными наименованиями, до проведения оптимизации Электронной базы данных юридических лиц, филиалов (представительств) и СМИ Министерством юстиции Кыргызской Республики используется Государственный реестр фирменных наименований Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.»

Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской Республики



А.У. Жапаров

тарабынан Кыргыз Республикасынын Фирмалык аталыштарынын мамлекеттик реестри колдонулат деп белгиленсин.

4. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Төрагасы



А.У. Жапаров